

Мамлекеттик тилдин келечеги кең

Кыргызстанда 23-сентябрда белгиленүүчү Мамлекеттик тил күнүнө карата Билим берүү жана илим министрлиги авторлордун катышуусу менен чыгарылган китептердин презентациялады. Иш-чарада билим берүү жана илим министри Г.Кудайбердиева, КР Президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Н.Ишекеев жана окумуштуулар катышты.



убликасынын
р жана илим министрлиги
во образования и науки
Республики

Иш-чарада Билим берүү жана илим министрлиги республиканын бала бакчалары, мектептери жана ЖОЖдору үчүн арналган 80ден ашык кыргыз тилиндеги окуу китептеринин жана окуу куралдарынын тушоосун кести.

Өлкөдөгү билим берүү мекемелерге таркатылган 81 аталыштагы окуу китептеринин жалпы саны 84 995 нусканы түзөт.

Жалпы саны 12 350 дааныр түзгөн жети китеп бала бакчаларга жиберилди. Алардын ичинде «Манас алиппе», «Табыймактар», «Тамгалар ырдайт» жана башкалар бар.

Кыргызстандын мектеп окуучулары үчүн жалпы 42 окуу китеп жана окуу куралдар 44 340 нускада басылып чыгарылган. Анын ичинде: 2-4-класстар үчүн «Менин жерим Кыргызстан», «Улуу мурас урпактарга», 2-4-класстар үчүн «Математикалык машыгуу», 5-11-класстар үчүн «Кыргыз адабияты» ж.б. 32 аталыштагы 28 305 нуска китеп Кыргызстандын 45 университетине жиберилген.

Иш-чаранын жыйынтыгында Г.Кудайбердиева кыргыз тилинин өнүгүшүнө жана тил саясатын өркүндөтүүгө зор салымын кошкон ММКнын өкүлдөрүнө ыраазычылык кат тартуулады. Алардын арасында «Кут билим» гезитинин башкы редакторунун орун басары Майрамбек Токторов да бар.

(Өз кабарчы)

М. Ауэзовдун 120 жылдыгы белгиленди



Кыргыз улуттук илимдер академиясында казак акыны, жазуучу, котормочу, драматург жана Казакстан илимдер академиясынын академиги Мухтар Ауэзовдун 120 жылдыгына арналган "Академик М. О. Ауэзов илимде жана маданиятта" аттуу илимий-практикалык конференция болуп өттү.

Иш-чарада Эки мамлекеттин окумуштуулары жазуучунун өркөктүү өмүрү, чыгармачылыгы, илимдеги орду, саясаттагы татаал жолу жана жазуучу Ч.Айтматов менен болгон чыгармачылыгыта мамилесин эскершип, ал тууралуу өздөрүнүн ой-пикирлерин айтты.

"Кыргыз-казак мамилеси жана М.Ауэзов жөнүндө айтып жатып, анын өткөн кылымдын 20-30-жылдарында кыргыздын жаңы чыгып келе жаткан интеллектуалдык жана биргеликте "Манас" эпосун изилдөөгө катышкандыгын белгилей кетүүбүз керек. Ал кишинин ролу жөнүндө залкар жазуучубуз Ч.Айтматов дагы айтып кеткен. Ошондой эле окумуштууну бизге жакындатып турган дагы бир нерсе – бул Ысык-Көл. Андыктан кыргыз адабияты менен маданияты жашап турган учурда Мухтар Ауэзовдун аты өчпөйт дейт элем", – деди өз сөзүндө КРУИАнын президентинин милдетин аткаруучу, академик М.Джуматаев.

КРУИАнын гуманитардык жана экономикалык илимдер

бөлүмүнүн төрагасы, академик А.Акматалиев М.Ауэзовдун кыргыз адабиятына тийгизген таасири жөнүндө айтып жаңы төмөнкүлөргө токтолду: – М.Ауэзов көп жазуучуларга атак-кеңестер кылган. Ал биздин чоң жазуучуларыбыз: А.Токомбаев, Т.Сыдыкбеков, К.Маликов, К.Баялинов ж.б. чыгармачылык таасирин тийгизген. Ал эми архивинде окумуштууларыбыз: Ж. Таштемировдун, К.Иманалиевдин, З.Мамытбековдун кандидаттык диссертацияларына илимий пикир жазып, акжол каалаган экен. Анан да Б.Юнусалиев менен М.Ауэзов болбосо "Манас" эпосунун бириктирилген варианты болмок эмес. М.Ауэзовдун ошол мезгилде "Манас" эпосунун келечегине кылган адил мамилесин мен "Манас" эпосун изилдесин, китеп кылып чыгарсын деп осыяты деп эсептейм. Ал осыяты биз аткарып келе жатабыз.

Мухтар Ауэзовдун уулу – жазуучу, публицист, акын жана коомдук ишмер Мурат Ауэзов эки элдин бир туугандыгы жана кыргыз чыгармачыл интеллектуалдыгы менен байланышы жөнүндө айтып: "Казакстанда жана Кыргызстанда өтүп жаткан мааракелик иш-чаралар чын жүрөктөн, көңүлдөн чыккан терең сезим менен уюштурулуп жатат", – деп белгиледи.

Бул тууралуу басма сөз кызматы кабарлады.

Ч.КИЙЗБАЕВА,
"Кут билим"

«Манас» университетинде табигый илимдер конгресси өтүүдө

19-23-сентябрда Кыргыз-Түрк «Манас» университетинде Түркиянын Селжук, Негметтин Эрбакан жана Ван жүзүнчү жыл университетинин колдоосу менен «Евразия Айыл чарба жана табигый илимдер конгресси» өтүүдө.

Конгресс дүйнөдөгү, Түркия жана Кыргызстандагы айыл чарбанын бардык тармактарындагы эң алдыңкы жана жаңы иштен чыгууларды, ойлор табууларды, жаңы технологияларды талкуулоого алып чыгуу менен, пикир жана маалымат алмашууну камсыздаган чөйрө болууну максат кылат.

Конгресстин башкы темалары айыл чарба, тамак-аш, айлана-чөйрө, ошондой эле айыл чарба жана табигый илимдеринин ортосундагы кызматташтыкты, алардын жетишкендиктерин бирге чогулуп талкуулоо болуп саналат.

Конференцияга 120 илимий макала келип түшкөн. Ага Кыргызстан, Казакстан, Түркия, Россия, Азербайжан, Өзбекстан, Германия, Украина, Иран сыяктуу 19 өлкөдөн окумуштуулар катышып жатат.

Кыргызстандын сулуу мугалими тандады

Билим АКIPress маалымат агенттиги өткөргөн «Кыргызстандын эң чырайлуу мугалими - 2017» сүрөт сынагында 1217 добуш топтоп эран-прини Ош шаарындагы «Жетиген» мектеп-лицейинин башталгыч классынын мугалими Аккулова Ариет жеңип алды.

Биринчи орунду 1049 добуш топтогон Бишкек шаарындагы №10 мектептин башталгыч классынын мугалими Арстанбек кызы Альбина алса, экинчи орунду 912 добуш менен Ош шаарындагы №4 С.М.Киров мектеп-гимназиясынын орус тили жана адабияты мугалими Мадалиева Бактыгүл алды. Үчүнчү орунга ушул эле мектептин физика-математика мугалими Манасова Гүлзина 851 добуш топтоп ээ болду. Мындан сырткары комиссия «Эң сүйүмдүү мугалимди» дагы тандайт.

Билим АКIPressтен маалымдашкандай, жеңишке жетишкен мугалимдерди сыйлоо аземи Мугалимдер күнүндө өтөт.

Бул сынак 2017-жылдын башында жарыяланган. Үч ай бою катышуучулардан сүрөттөр кабыл алынган. Добуш берүү 4-сентябрда башталып, 17-сентябрда жыйынтыкталды.

Ч.КУДАЙБЕРГЕНОВА, «Кут билим»



«Кыргызстандын эң чырайлуу мугалими - 2017» сынагынын жеңүүчүсү Аккулова Ариет.

Стартуем конкурс sunush.baldar.kg

ЮНИСЕФ при поддержке Министерства образования и науки запускает второй этап конкурса на платформе www.sunush.baldar.kg. До середины октября школьникам нужно прислать эссе на тему важности образования, три темы на выбор: «Моя школа», «Любимый учитель», «Я – ученик».

Сайт с конкурсами для детей школьного возраста для развития творческого потенциала и критического мышления sunush.baldar.kg поддерживается МОН КР. Это интернет-площадка, созданная для обмена мыслями и идеями подростков посредством

публикаций и оценивания работ школьников в формате эссе, видео и рисунок.

До 15 октября необходимо прислать эссе, информацию о себе: фамилия, имя, возраст, город/село и контакты на почту sunush.unicef@gmail.com. Сейчас уже можно увидеть работы на сайте www.sunush.baldar.kg, связанные с прошедшим конкурсом по видеороликам, тематикой, которой было миростроительство.

Конкурс проходит среди школьников Кыргызстана. По итогам конкурса авторы самых лучших эссе, набравшие наибольшее количество оценок будут поощрены призами.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ВУЗОВ ПОВЫСИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ

В Бишкеком гуманитарном университете прошёл IX Международный семинар «Новые методы обучения английскому языку», направленный на повышение квалификации преподавателей английского языка университетов Бишкека.

Работу семинара вели ведущие специалисты-методисты Международной Ассоциации ТНТ (Teachers Helping Teachers - Преподаватели помогают преподавателям) в составе: Роджера Палмера, Майкла Коллинса, Грета Ру-

аулта, Лоуренса Леви, Артура Хуберта, Элизабет Ланге и Джон Парка, приехавших из Англии, США и Японии.

На семинаре приняли участие свыше 80 преподавателей из БГУ, МУК, КТУ «Манас», КНУ, КРСУ, КТУ, Медакадемии, КГАФК и Бишкекского финтех. На семинаре были представлены новейшие научно-методические разработки по обеспечению эффективности обучения английскому языку, созданные специалистами ТНТ и успешно используемые в университетах Японии.

Э.КАКИЕВА "КБ"

Ч.К. "КБ"